

КАРАЛДЫ

Педагогикалык кеңешменин

№ 1 токтому

"2" 09 2022 – жыл

БЕКИТЕМИН

Х.Жәнбаев атындағы мектеп – лицейинин

директору  Атаев Б.С.



Хасан Жәнбаев атындағы мектеп - лицей

ОКУУ КАБИНЕТ ЖӘНҮНДӨ ЖОБО

1. Жалпы жоболор

- 1.1. Кабинеттин башчысы болуп аталған предмет боюнча квалификациялуу мугалим гана дайындалат, кабинет башчысы мектеп директорунун бүйругу менен дайындалат жана бошотулат.
- 1.2. Кабинеттин башчысы эмгек ақыны тиешелүү тарифтин негизинде кабинеттин жасалгалашы жана кабинеттин ички мазмунуна жараза төлөнүп берилет.
- 1.3. Кабинеттин башчысы өз ишмердүүлүгүн “Билим берүү жәнүндө” законуна, мектептин ички күн тартиби жәнүндөгү жобого жана аталған жобонун негизинде жүргүзүлөт.
- 1.4. Мектеп администрациясы профсоюз уюму менен биргеликте жылын эки жолу кабинеттердин кароосун өткөрүшү керек. Кароонун жыйынтығы менен мектеп директору акы төлөөнүн өлчөмүн аныктаган бүйрук чыгарыш керек.

- 1.5. Кароо төмөнкү критерийлер боюнча жүргүзүлүшү керек

1.6. Кабинеттин жалпы абалы:

- санитардық – гигиеналық нормалардын сакталышы (кабинеттин тазалығы, эмеректердин абалы, жашылданышы, өрт коопсуздукунун эрежелеринин сакталышы, усулдук жасалгаланышы);
- коопсуздук эрежелеринин сакталышы, коопсуздук инструкцияларынын жана журналдарынын болушу;
- окуу кабинетинде окуучунун өзүн алып жүрүү эрежесинин болушу;
- окуу кабинетti өнүктүрүү планы.

1.7. Мугалимдин лабораториясы:

- демонстрациялык бөлүм (таблица, карта, көрсөтмө күралдар, таратылуучу материалдар);
- класстық такта (карта, көрсөтмө күралдарды бекитүү, илүү жана көрсөтүүнүн ыңгайлуугу, тряпка, бор).

1.8. Кабинеттин жасалгаланышы

- окуу кабинетинин профилине жараза илинип туроочу стенддер;
- кабинетте окуучу үчүн түзүлгөн ыңгайлуулук, жагымдуулук, шарттар;
- кабинеттин ишинин жүгүртмөсү.

1.9. Усулдук бөлүм

- кабинеттин өнүгүшүнүн 3 жылдык перспективдүү планы;
- окуу жылына түзүлгөн кабинеттин өнүгүшүнүн планы;
- кабинеттин инвентаризациялыккитеңи;
- окуучулардың чыгармачылык иштери;
- предмет боюнча усулдук папкалар, бүклемтер.

1.10. Кабинет башчынын милдеттери

- кабинетти окуу программасына ылайыктуу керектүү окуу күралдары жана приборлору менен жабдуу боюнча иш чараларды өткөрүү;
- мектеп кабинеттеринин талабына ылайык окуу кабинеттин санитардык – гигиеналык талаптарга ылайык күтүү;
- кабинеттин тазалыгына жана жашылдандыруусуна көз салуу;
- кабинетте инвентардык журналдын болушу;
- кабинетте окуучулардың жана мугалимдердин чыгармачыл иштерин чогултуп, алардын банкын түзүү.

1.11. Кабинет башчынын укугу

- мектеп администрациянын алдында окуу кабинетинин ишин жакшыртуу боюнча маселелерди түзө алат;
- кабинетти талапка жараза өнүктүрө алат;
- кабинет башчы чыгармачылык менен көркөмдөй алат;

2. Окуучулардың класстың базасында билим берүүгө даярдануу талаптарын ийгиликтүү аткарышы үчүн шарттарды түзүү

2.1. Мектеп билим берүү программасына ылайык окуу күралдары, дидактикалык материалдар, таратылуучу материалдар менен камсз кылуу.

2.2. Окуучуларга минималдуу талап кылышынан билим берүү маэмүнүн жана милдеттүү даярдык деңгээлине коюлган талаптарды көрсөтүү.

- 2.3. Окуучуларга билим берүү стандартынын талаптарын канааттандыруу үчүн өлчөө каражаттарынын үлгүлөрүн корсotтүү.
- 2.4. Окуучуларга тииттүү тапшырмалар топтому, тест, эссе ж.б.у.с. билим берүү стандартынын негизги жана жогорку деңгээлдеринин талаптарынын аткарылышын диагностикалоо.
- 2.5. Сабакта колдонуучу дидактикалык материалдар: тииттүү каталарды талдоо, интеллектуалдык марафондуу, олимпиадалардын, конкурстардын жыйынтыктары, окуучулардын чыгармачыл тапшырмаларды аткаруусу ж.б.
- 2.6. Окуу болмосү үчүн керектелүүчү плакат материалдары : окуучуларга билим берүү иш-аракеттерин долбоорлоо боюнча, социалдык кондумдорду оркундөтүү программыны ишке ашыруу боюнча, үй тапшырмаларын уюштуруу жана жүзөгө ашыруу боюнча, окуу-таанып-билиүү иш-аракеттеринин ар кандай формаларына даярдануу боюнча сунуштар (семинар, лабораториялык иш, тестирлөө, маектешүү, экзамен ж.б.).
- 2.7. Милдеттүү программа, факультативдик сабактар, кошумча билим берүү программы, артта калган окуучулар, окуу үлгүлөрү, болмолөрүнүн иштөө убактысы.
- 2.8. Жеке окуу пландарынын, кеңсенин профилине ылайык алардын аткарылышынын натыйжалары жана анализдери .

3. Класстарга коюлган санитардык-гигиеналык талаптар

3.1. Мугалимдин столун жана окуучулардын парталарын кабинетке жайгаштыруу. Кадимки тик бурчтуу конфигурациядагы класстарда столдор эки катарга жайгаштырылып, жумушчу орундардын талап кылымган жарыктандыруусу, жуптардын (столдун) катарларынын жана дубалдардын ортосундагы баштуктар сакталат. Бул учурда аралыкты сактоо керек:

- сырткы дубалдан биринчи катардагы партага (столго) чейин - 0,5 м кем эмес;
- ички дубалдан үчүнчү катарга чейин - 0,5 м;
- арткы дубалдан ақыркы парталарга (столдорго) чейин - 0,65 м;
- доскадан биринчи парталарга (столдорго) чейин - 2 м;
- доскадан ақыркы мектеп партасына чейин (стол) - 8 м ашык эмес;
- катар аралыгында - болжол менен 6 м.

Ар бир класста, осүү топторунун санына ылайык, жок дегенде үч башка топтун (номердин) эмеректерин коюу керек.

Гигиеналык талаптарга ылайык, каалаган катардагы биринчи жана экинчи партадагы класстардагы жумуш орундары көрүсү начар окуучуларга берилиши керек. Көзү начарлаган окуучулар терезенин жанында биринчи катардагы партада отурушу керек.

Окуу жылышын ичинде кеминде бир жолу, 1 жана 2-катарларда отурган окуучулар парта номеринин бийиктиги боюнча корреспонденциясын бузбастан алмашышат.

6 жаштагы окуучулар үчүн класстарды жабдууда, мектепке чейинки эмеректерди колдонуу сунушталат.

Тактанын бети жалпак, кемчиликсиз жана томпок болбошу керек, бүткүл аймакка тегиз боёлушу керек. Каптаманын түсү кочкул жашыл, кочкул күрөң, кара түстө болушу мүмкүн. Ачык сары бор менен кочкул-жашыл тактага жазылган текстти окуп, көчүрүп алууда визуалдык функциялардын абалы жакшырат. Полдон тактага (доскага) чейинки аралык: башталгыч класстар үчүн 75-80 см деңгээлде, 5-11-класстын окуучулары үчүн - 80-90 см керек.

3.2. Класстарды жарыктандыруу.

Класстардын, лабораториялардын, мастерскойлордун жана башка негизги жайлардын табигый жарыктандыруусу терезеден эң алыс жердеги табигый жарык коэффициенти 1,75 - 2,0% га жеткенде жетиштүү деп эсептелет.

Класстардагы жарыктын негизги агымы окуучулардын сол тарабында гана камсыздалышы керек. Машыгуу маалында жаркыраган жарык көздү сокур кылбашы керек, андыктан такта(доска) жайгашкан дубалдын жарык тешикчелерине жол берилбейт.

Класстардын дубалдарына плакаттарды, стендерди жана башкаларды туш келди илип коюу

05

беттердин жарық чагылышын кескин төмөндөтөт, ошондуктан бардык колдонмалорду доскалау карама-карыны дубалга илип коюу керек, ошондуктан объектилердин үстүнү 1,75 см жогору эмес абалда илиниши керек. Шкафттар жана башка шаймандар бөлмөнүн арткы дубалына орнотулушу керек.

Биология кабинеттеринде терезелердин оптималдуу багыты түштүккө багытталат.

Класстардын жарық тешиктери дубалдардын жана эмеректердин түсү менен айкалышкан ачык түстөгү кездемеден жасалган парда менен жабдылган. Колдонулбай жаткан учурда, парданы терезелердин ортосундагы дубалдарга коюлушу керек.

Жасалма жарық берүү табигый жарық сыйктуу маанилүү. Сабактардын башталышында saat 8де алгачкы эки сабакта жумуш ордун табигый жарық менен жарыктандыруу жетишсиз. Буга байланыштуу, алгачкы эки сабак үчүн жасалма жарыктандырууну күйгүзүү керек.

Күндүзгү жарыкты жана класстардын бирдей жарыктандырылышын максималдуу пайдалануу учун төмөнкүлөр сунушталат:

- терезе айнектеринин үстүнө боёп салбаңыз;
- гүлдөрдү терезенин текчелерине койбоңуз - аларды бийиктиги 65-70 см болгон көчмө гүл кутучаларына же терезе дубалдарына илинген идиштерге салуу керек;
- терезе айнектерин жылына 2 жолу жууп, тазалоо (кузундо жана жазында) иши жүргүзүлүшү керек.

4. Клас-кабинеттерди жасалгалоо (оңдоо, түзөө).

Класстарды жасалгалоо үчүн, чагылтуу коэффициенттери менен жалтырабаган беттерди пайда кылган материалдарды жана боёкторду колдонушат:

- потолок үчүн - 0,7-0,8;
- дубалдар үчүн - 0,5-0,6;
- пол үчүн - 0,3-0,5;

Төмөнкү боёк түстөрүн колдонуу керек:

- класстардын дубалдары үчүн - сары, ачык кызғылт, кызғылт, жашыл, көк түстөр;
- эмеректер үчүн (парта, стол, шкаф) - табигый жыгач түстө же ачык жашыл түстө;
- тактайлар үчүн - кочкул жашыл, кара күроң;
- эшик, терезе алкактары үчүн - ак түс;

Аудиовизуалдык каражаттар аркылуу берилген билим берүү маалыматтарынын көлөмү.

Окуу жайларында аудиовизуалдык техникалык окуу куралдарын (АВ ТСО) колдонууда, аларды окуу процессинде үзгүлтүксүз колдонуунун узактыгы таблицага ылайык белгиленет.

Сабакта ар кандай техникалык окуу куралдарын үзгүлтүксүз колдонуунун узактыгы

Класстар	Диафильмдерди, транспаранттарды көрүүнүн узактыгы (мин.)	Фильмдерди, видеолорду корүү узактыгы (мин.)	Билим берүү телекөрсөтүүлөрүн корүү узактыгы (мин.)	Аудиону ойнотуу (мин.)
1-2	7 – 15	15 – 20	15	15
3-4	15 – 20	15 – 20	20	20чейин
5-7	20 – 25	20 – 25	20 – 25	
8-11	-	25 – 30	25 – 30	

5. Абанын жылуулук режими.

Класстардагы туура иштеген фрамугалардын жана желдеткичтердин аянын полдун аянынын кеминде 1 \ 50 бөлүгүн түзүшү керек. Айнек жана желдеткичтер жылдын каалаган убагында иштеши керек.

Тыныгуу убагында окуу бөлмөлөрү желдетилип турат. Вентиляциянын узактыгы аба-ырайынын шарттары менен аныкталат жана желдетүү аркылуу сабактар башталганга чейин жүргүзүлөт.

Сырттагы абанын температурасы + 10 ° С жогору болгондо, желдеткичтер менен сабактарды откөрүү максатка ылайыктуу.

Климаттык шарттарга жараشا класстардагы, лабораториялардагы абанын температурасы:

Сырткы абанын температурасына жараша класстарды аягына чейин желдетүү узактыгы

Тышкы температура	Кичине тыныгууларда	Чоң тыныгууларда эфирдин
-------------------	---------------------	--------------------------

	эфирдин узактығы (мин.)	узактығы (мин.)
от +10° С до +6° С	4 – 10	25 – 35
от +5° С до 0° С	3 – 7	20 – 30
от 0° С до -5° С	2 – 5	15 – 25
от -5° С до -10° С	1 – 3	10 – 15
ниже -10° С	1 – 1,5	5 – 10

Сырттагы абанын температурасы + 10 ° С жогору болгондо, желдеткичтер менен сабактарды откөрүү максатка ылайыктуу.

Климаттык шарттарга жараша класстардагы, лабораториялардагы абанын температурасы:

- адаттагы айнектери менен 18-20° С жана 19-21° С - тилkelүү айнектери менен;
- актовый залда, ырдоо жана музыка сабагы - 18-20° С;
- секция сабактары үчүн спорт залда жана бөлмөлөрдо - 15-17 ° С;
- спорт залынын чечинүүчү бөлмөсүндө - 19-23 ° С;
- китепканада - 17-21° С.

Окуу бөлмөсүндөгү абанын температурасынын вертикалдык жана горизонталдык айырмасы 2-3 ° С ден ашпаши керек.

Дене тарбия сабагы жакшы газдалган бөлмөлөрдо откөрүлүшү керек. Ал үчүн залда сабак учурунда тышкы абанын температурасы + 5 ° С жогору болуп, алсыз шамал болуп турганда, бир же эки терезени ачуу керек. Төмөнкү температурада жана аба ылдамдыгынын жогорулашында залдар желдетилет, окуучулар жокто тыныгуу учурунда откөрүлөт.

Бөлмөдөгү абанын температурасы 15-14 ° Сге жеткенде, залдын желдетилишин токтотуу керек. Мектептерде салыштырмалуу нымдуулук 40-60% чегинде сакталышы керек.

Машиналарда жана механизмдерде иштөө көп сандагы жылуулук менен чаңдын чыгышы менен байланышкан мектептин мастерскойлорунда механикалык чыгуучу желдетүү жабдылган. Абанын алмашуу курсу бир балага saatына 20 м³ кем эмес болушу керек.

Машиналар жана механизмдер санитардык стандарттардын талаптарына жооп бериши жана тиешелүү шаймандарга ээ болушу керек.

Класстарды жабдуу озгочолуктору

1. Орус тили кабинетине таланттар

Орус тили бөлмөсү төмөнкүлөрдү камтыши керек:

- бардык жарыяланган окуу куралдары (же алардын көпчүлүгү);
- колдонмоловорун учурдагы окуу китептерине шайкеш келген ақыркы нускалары;
- жарыяланган окуу куралдары үчүн колдонмоловору бар брошюралар (таблицалар, граммофон пластинкалары).

Китеп фонду:

- мектеп тибиндеги сөздүктөр;
- класстан тышкаркы окуу үчүн тил жөнүндө илимий-популярдуу китептер;
- орус тилин окутуу методикасы боюнча ири эмгектер;
- тест топтомдору;
- таркатма материал;
- сүйлөөнү өнүктүрүү сабактары үчүн иллюстрациялардын жыйындысы;
- орус тилин окутуу методикасы боюнча ири эмгектер;
- колдонулуп жаткан окуу китептери боюнча методикалык көрсөтмөлөр;
- презентация үчүн көнүгүүлөрдүн, диктанттардын жана тексттердин жыйнагы;
- кабинеттин жабдуулары жана окуу куралдарын колдонуу боюнча сунуштар;

Окуу жабдууларын жайгаштыруу жана сактоо

китеп:

- белгилүү бир тартипте жайгаштырылган илимий жана методикалык адабияттар шкафта сакталат;
- китеп фондусунун аталышы келтирилген (аталыштары бар текчелер).

таркатуучу материал:

- тема боюнча бөлүштүрүлөт;

- ар бир топтом номерленет жана атайын шайманда сакталат (кутуча, папка ж.б.);
- бардык топтомдордун тизмеси бар.

табликалар жана перфо карталар (эстей турган сөздөр менен):

- табликалар белгилүү бир ырааттуулукта жайгаштырылат жана номерленет;
- бардык табликалардын тизмеси бар;

Ун жардамчылары:

- аудиокассеталар жазуулары менен атайын кутучаларда сакталат (тик абалда);
- жазуулар конверттерге салынат (целлофан же калың кагаздан жасалған);
- аудио кассеталар ящиктерге салынат;
- Ун жазуулары класс боюнча жана тема боюнча бөлүштүрүлөт, номерленет;
- бардык ун жазууларынын тизмеси менен қоюлат.

экран сабактары:

- диафильмдер, видеолор атайын кутучаларда сакталат;
- аларда сакталған бардык кутучалар жана уячалар номерленген;
- диафильмдер, видеофильмдер белгилүү бир ырааттуулукта жайгаштырылат (класстарга бөлүнөт);
- диафильмдердин, видеолордун тизмеси бар.

Класс кабинетте эмеректер, аппаратуралар жана шаймандардын болушу:

- столдор, отургучтар;
- мугалимдердин столу - адистештирилген класстар үчүн (электр плеери, магнитофон, граммофон пластинкасы үчүн болмо бар) же ушул сыйктуу дизайн;
- кенседе, жарыяланган окуу куралдарын толукта, ушул класстын даярдык деңгээлин эске алуу менен дидактикалык материалдардын топтому (тексттик жана визуалдык) даярдалган;
- кенседе басылып чыккан окуу куралдары менен китеңтердин экспозициясын женилдетүүчү шаймандар бар: витриналар жана китеңтер үчүн стенддер.

Экрандык-үн жардамчыларын пайдаланууцу камсыз кылуучу аппаратуранын жана шаймандардын болушу:

- экран;
- магнитофон;
- электр ойноткуч(электропроигрыватель);
- телевизор;
- видеомагнитофон;
- окутуу программаларынын топтому менен компьютерлер

2. Математика кабинетине талаптар

Талапка ылайык, математика кабинети томөнкүлөр менен жабдылыши керек:

- класстык доска;
- окуучулардын жумуш орундары үчүн ылайыкташтырылган эмеректер жана шаймандар;
- мугалимдин столу;
- ушул кенседе иштеген класстардын программына ылайык, онор жай тарабынан чыгарылган окуу жабдууларынын жыйындысы;
- билимин текшерүү жана окуучулардын өз алдынча иштерин уюштуруу боюнча тапшырмалары бар дидактикалык материалдардын жана карталардын жыйындысы;
- контролдоо иштерин жүргүзүү боюнча тапшырмалар;
- ТСО жана аларды пайдалануу үчүн шаймандардын топтому;
- тема боюнча китеңкана жана ал үчүн библиографиялык файл;
- окуу куралдарынын жыйындысы;
- окуучулар тарабынан жүргүзүлгөн мыкты жазуу жүзүндөгү тесттердин жана экзамендердин жыйындысы;
- кенседеги окуу жабдыктарынын жана ТСОнун инвентаризациясы;
- кенседе иштөөдөгү коопсуздук эрежелери;
- окуу бөлмөсүн пайдалануу эрежелери;
- окуу жылына карата класстын иш планы (жана келечеги).

3. Чет тил кабинетинин жабдуулары боюнча таланттар

Чет тил кабинети көбүнчө 10-15 жумушчу орунга ылайыкташтырылат (классты эки топко бөлүүнү эске алуу менен). Чет тил бөлмөсү төмөнкү жабдууларды камтыйт:

- мугалимдердин столу;
 - проекциялоочу шаймандар үчүн стенд;
 - магнитофон жана бурулуучу стол үчүн стенд;
 - көргөзмө куралдарын сактоочу секциялык шкафтар жана ТСО;
 - лингвафондун кабыл алуу жөндөөлөрү;
- Тизмеде көрсөтүлгөн жабдуулардан тышкary, чет тил кабинети төмөнкүлөр менен жабдылган:
- бардык класстар үчүн окуу жабдыктарынын "Үлгү тизмелерине" ылайык окуу-методикалык топтомдор жана башка окуу куралдары, сүйлөө жана окуу темалары;
 - окуу көргөзмө куралдарын окуу процессине киргизүү үчүн керектүү шаймандардын жыйындысы;
 - мугалим жана окуучулар үчүн окуу куралдарынын комплекси, сөздүктөр жана маалымдамалар;
 - мугалимдердин сабакка даярдануу картотекасы, окуу жабдыктарынын жана окуу-методикалык куралдарынын картотекалары, окуучулардын оз алдынча иштерин уюштуруу, тесттер ж.б.
 - колдонмоловорду ондоо жана өндүрүү үчүн шаймандар жана материалдар;
 - экспозициялык материалдарды жана окуу куралдарын сактоо, көрсөтүү жана көргөзмөгө коюу үчүн атайын оргтехника;

Кылдаттык менен тандалган китең фонду, анын ичинде окуучулар үчүн адабияттар (класстан тышкаркы окуу китеңтери, чет тилдеги гезиттер, сөздүктөр, грамматика, лексика боюнча маалымдамалар) жана мугалимдер (атайын методикалык адабияттар, ошондой эле психология, окуу куралдарынын дидактикасы). Чет тил кабинетиндеги бардык окуу куралдары, окуу жабдыктары педагогикалык эргономиканын талаптарына ылайык тутумдаштырылып, сакталууга тийиш.

Кабинетте болгон бардык жабдуулар атайын инвентарлар китеңинде берилген инвентаризация номери менен жазылышы керек.

Окуу куралдары жана шаймандар программанын бөлүмү жана класс боюнча жайгаштырылат жана сакталат. Демонстрациялар жана таратуу материалдары өзүнчө сакталат. Окуу китеңтери, класстан тышкаркы окуу үчүн китеңтер кеңсенин арткы дубалында жайгашкан шкафтарда сакталат. Мугалим столундагы шкафта мугалим үчүн маалымдама жана методикалык адабияттар, сөздүктөр, картотекалар жайгаштырылган.

Аудиовизуалдык окуу куралын сактоо үчүн атайын шаймандар талап кылышат. Жазууларды пластик конверттерде тигинен турган абалда сактоо керек. Магниттик жазуулар шкафтын текчелериндеги үкөктөрдө, ошондой эле тик абалда жана диафильмдер уячалары бар атайын кутучаларда сакталат.

Бардык колдонмоловор темалар жана класстар боюнча тутумдаштырылган, номерленген.

Окутуучунун өзүнө керектүү колдонмону тез, оной таап алыши үчүн колдонмонун ар бир түрүнө тизме түзүлөт, анда теманын аталышы, классы, колдонмонун аталышы, анын номери көрсөтүлөт. Бардык колдонмоловор картотекаларга киргизилген (оозеки кеп темалары боюнча, класстар боюнча) жана кеңседе бар окуу куралдарынын жалпы каталогуна.

Столдор тактайдын астына же кеңсенин капитал дубалынын боюна трибуналардын астына коюлган атайын кутучаларда сакталат.

4. Тарых кабинетине коюлган таланттар

Мектептеги тарых кабинетинин жабдуулары уч негизги бөлүктөн турат:

- атайын эмеректер жана шаймандар;
- техникалык жабдуу;

- окуу куралдары;

Кабинетке төмөнкүлөр кириши керек:

 - 1.пландуу көргөзмө куралдары;
 - дубал тарыхый карталар;
 - демонстрациялык сүрөттөр жана таблицалар;
 - таратылуучу корсөтмө куралдар;
 - тиркемелер;
 - 2. көлөмдүү корсөтмө куралдары;
 - моделдер;
 - макеттер;
- Аларды ондуруү жана окуу процессинде колдонуу боюнча билим берүү терминдеринде ото пайдалуу.

Кабинетте төмөнкүлөр болушу керек:

- музыка китепканасы;
 - видеолор;
- Кабинеттин өзгөчө бөлүгү дидактикалык таратылуучу материалдар:
- конструктивдүү жоопторду алуу үчүн карталар;
 - тест карталары;
 - программаланган материалдар;

5. География кабинетине талантар

География кабинети төмөнкүлөр менен жабдылыши керек.

1. эмерек, жумушка көркөтүү буомдар, ТШО, жумушчу столдор;
2. атайын окуу куралдары:

- моделдер;
 - аспаптар(прибор);
 - жыйнактар(коллекция);
 - гербарийлер;
 - макеттер;
 - карталар;
 - сүрөттөр;
 - таблицалар;
3. көргөзмө материалдар:
- ички жана эл аралык түрмуштагы окуяларды чагылдырган;
 - окуучулардын окуу-тарбия ишинин ықмаларын өздөштүрүүнү уюштуруу;
 - өзүнүн жашаган айылын изилдоо үчүн бурчу;
4. адабият:
- маалымдама;
 - популярдуу илим;
 - окуу китептери;
 - илимий-методикалык колдонмолов;
 - окуучулардын практикалык жана өз алдынча ишинин үлгүлөрү;
 - олимпиадалык тапшырмалардын жыйнагы ж.б.

5. Системалаштырылган окутуу каражаттары аркылуу:

- a. түрү боюнча (карта, сүрөт, таблица);
- b. класстар боюнча.

6. Таратылуучу материалдар:

- жеке, топтук жана фронталдык өз алдынча тарбия иштерин уюштуруу үчүн;
- өркүндөтүлгөн тапшырмаларды даярдоо;
- окуучулардын билимин жана жөндөмүн текшерүү үчүн тапшырма карталары;
- атластар;
- минералдардын жана тоо тектердин коллекциялары;
- гербарийлер ж.б.

География кабинети санитардык-гигиеналық шарттарга, эстетикалық жана техникалық талаптарга жооп бериши керек.

6. Физика жана астрономия кабинетине талаптар

Физика класс-кабинетинин талаптары

- 6.1. Кабинетте лабораториялық столдор жана отургучтар, көрсөтмө стол, лабораториялық жана практикалық иштер үчүн окуу жабдыктарын сактоочу шкафтар орнотулган.
Көрсөтүүчү жабдууларды сактоо үчүн лабораторияда шкафтар (стеллаждар) орнотулган.
- 6.2. Кабинеттеги эмеректердин жайгашуусу өтмөктөрдүн оптималдуу туурасын, досканадан столдун биринчи жана ақыркы катарына чейинки оптималдуу аралыкты камсыз кылышы керек.
- 6.3. Кабинетте таңгак жана дары-дәрмектердин топтому, окуучулардын коопсуздугунун эрежелери боюнча көрсөтмөлөрү, аптечка менен камсыздалат.
- 6.4. Окуучулардын сол жагына табигый жарық түшүп туршуу керек, столдун денгээлиндеги эн төмөнкү жалпы жасалма жарық, люминесценттик лампалар менен кеминде 300 люкс болушу керек.
- 6.5. Физика кабинети кооптуулугу жогорулаган жайлардын тобуна кирет. Окуучулардын столуна 42 В жана 110 В түрүктуу токтон жогору чыңалууларды колдонбонуз. Кубаттуулугу 42 В жана 110 В түрүктуу токтон жогору болгон шкафтын электр жабдуулары жерге туташтыруу керек.
- 6.6. Өрт коопсуздугун камсыз кылуу үчүн физика кабинеттери өрткө каршы шаймандар менен толукталды: кум салынган куту, коюу таар, көмүр кычкыл газы же порошок менен өрт өчүргүч.
- 6.7. Тизмеде көрсөтүлгөн химиялық реактивдер лабораторияда жабык шкафта кулпунун астында, суюк реагенттер - жука, катуу - айнек идиштерде жер тыгып салынган калың дубал идиштерде сакталат. Ар бир идишке так белгилер коюлган.
- 6.8. Окуучулардын физика кабинетинде жана лаборантта болушуна мугалимдин катышуусунда гана уруксат берилет.

Физика кабинетинин жабдуулары

Физика кабинети менен келген жабдуулар физиканы негизги денгээлде окуган класстар үчүн физикалық көрсөтмөлөрдүн эки түрүн камсыз кылышы керек:

- демонстрациялық эксперимент (мындай эксперименттерди жүргүзүү үчүн жабдуулар бир класста бир комплекттин ченинде аныкталат жана мугалимдин пайдалануусуна арналган);
- жаратылыш таануу сабактарын окутуунун заманбап усулдарынын көз карашынан алганда сөзсүз артыкчылыкка ээ болгон студенттердин фронталдык эксперименти. Мындай тажрыйбаларды өткөрүү үчүн аспаптар жана шаймандар эки окуучуга бир топтомдон сатылып алынат;

Мурдатан бери мектеп физикасы боюнча билим берүүнүн эн кызыктуу бөлүмдөрүнүн бири болуп келген физика семинарынын иши үчүн жабдыктар, тилемкөөнөрдөн көз карашынан алганда жана терең үйрөнгөн мектептерде жана класстарда гана берилет.

Физикалык кабинет учун жабдуулардын топтому төмөнкү пункттардан турат:

1. Физика боюнча окуу-методикалық адабияттар (окуу китечтери, көйгөйлүү китечтер, дидактикалық материалдар, маалымдамалар).
2. Астрономия боюнча окуу-методикалық адабияттар.
3. Техникалык окуу куралдары:
 - жеке компьютер;
 - сигналды (телевизор);
4. Көрсөтмө эксперименттер:
 - жалпы максатта;
 - механика боюнча;
 - молекулярдык физикада;
 - электр энергиясы үчүн;
 - оптика;
 - кванттык физика боюнча;
5. Компьютердик өлчөө тутуму.
6. Лабораториялық материалдар, материалдар, айнек идиштер, шаймандар.

7. Статикалык, динамикалык, демо жана таратуучу моделдер.
8. Басылып чыккан окуу куралдары:
 - таблицалар;
 - плакаттар;
 - таратылуучу материалдар.
9. Экрандагы аудио аспаптар:
 - проектордун транспаранттары;
 - диапозитивдер;
 - диафильмдер;
 - видеотасмалар;
10. Компьютердик программалар.

Физика кабинетидеги астрономиялык бурчка шаймандар

Астрономиялык бурчта төмөнкүдей окуу куралдары болушу керек:

- асман телолорун байкоочу оптикалык приборлор (теодолиттер, телескоптор, дүрбүлөр);
- асман телолорунун көрүнүшүн жана алардын кыймылын көрсөтүү үчүн моделдер (глобустар, теллурия, планеталар системасынын моделдери ж.б.);
- демонстрацияланган басмаканалар (жылдыздуу асман, ай карталары, столдор, портреттер);
- жеке сабактар үчүн басмакана каражаттары (окуучунун жылдыздуу асмандын схемаларынын картасы, жылдыз атластары, астрономиялык календарлар ж.б.);
- экран жардамы (транспаранттар, диафильмдер, тасмалар);

7. Химия кабинетине талаптар

Химия бөлмөсүндө үч негизги жабдуу бар:

1. Окуу жабдуулары.
2. Эмерек жана жабдуулар.

3. Окуу процессин илимий уюштуруу жана аны башкаруу үчүн атайын каражаттар.
Окуу жабдыктары:

1. Табигый окуу куралдары:

- минералдардын коллекциялары;
- химиялык өнөр жай продукцияларынын коллекциялары;
- минералдардын коллекциялары;
- жер семиркичтерди чогултуу ж.б.

2. Эмерек жана жабдуулары:

- демонстрациялык;
- лабораториялык;

4. Көрсөтмө куралдары:

- модели строения атомов, веществ;
- макеты производственных объектов;

5. Көрсөтүлгөн басма каражаттары:

- таблицалар: Менделеев, эригичтик, чыңалуу катарлары, темалар боюнча таблицалар;
- дидактикалык материал;

- химия илимпоздорунун портреттери ж.б.

6. Аудиовизуалдык окуу куралдары:

- диапозитивдер;
- баннерлер;
- эпипроекция үчүн материалдар;
- диафильм, видео тасмалар ж.б.

7. Жалпы лабораториялык жабдыктар:

- лабораториялык химиялык айнек идиштер;
- химиялык реагенттердин жана материалдардын топтомдору;
- лабораториялык приборлор жана шаймандар.

Химия бөлмөсү үчүн адистештирилген эмеректер жана аксессуарлар:

1. Мугалимдин жумуш орду:

- көрсөтмө стол;

- класстык доска жана магниттик доска;
- экран;
- 2. Окуучунун жумуш орду:.
- 3. Лабораториялык стол
- 4. Шкаф
- 5. Лабораториялык сейф.

Окуу процессин илимий уюштуруунун жана аларды башкаруунун атайын куралдары:
Карта индекстери:

- контролдук иштер;
- окуу жабдууларын сабакка даярдоо;
- окуу жабдууларын эсепке алуу;
- жеке тапшырмалар ж.б.

6.Мугалимдерди сабактарга даярдоо үчүн илимий-методикалык адабияттар.

8. Биология кабинетине талаптар

Биология бөлмөсүнүн жабдууларынын үч негизги болүгү бар:

1.Окуу жабдуулары.

2. Эмерек жана жабдуулар.

3. Окуу процессин илимий уюштуруу жана аны башкаруу үчүн атайын каражаттар.

Мектептин биология курсунун өзгөчөлүктөрүнө таянып, бир топ топторго бөлүүгө мүмкүн болгон окуу жабдуулары негизги кенсе жабдуулары деп эсептелет.

1. Табигый объектилер:

- тириү өсүмдүктөр жана жаныбарлар (жашоо аяныт);
 - түрүктуу жаратылыш объектилери (гербарийлер, нымдуу препараттар, коллекциялар, тулпарлар(чучела), скелеттер ж.б.);
 - приборлор
2. Табигый объектилердин сүрөттөрү:
- муляждар;
 - моделдер;
 - басмаканалар (таблицалар, карталар, дидактикалык материалдар, портреттер ж.б.);
 - аудиовизуалдык окуу куралдары (элопроекция үчүн материалдар, баннерлер, диафильмдер, фильмдер жана видео тасмалар).
3. Жалпы лабораториялык жабдыктар:
- жалпы багыттагы шаймандар (микроскоптор, лупалар ж.б.);
 - эксперименттер үчүн аксессуарлар (айнек идиштер, стенддер, кесүүчү ийнелер, микроскоп жана каптоочу айнектер ж.б.);
 - реактивдер жана материалдар.
4. Экскурсиялык шаймандар.
5. Мектеп аянында иштөө үчүн айыл чарба шаймандары.
6. Техникалык окуу куралдары (ТСО).
7. Жапайы жаратылыш бурчу үчүн жабдуу.

Биология кабинетиндең эмеректерге жана шаймандарга талап төмөнкүдөй:

1. Окуучулар жана мугалимдер үчүн эмеректер, биринчи кезекте, функционалдык, техникалык, эргономикалык жана эстетикалык талаптарга, ошондой эле санитардык-гигиеналык талаптарга жооп бериши керек.
2. Биология кабинети үчүн адистештирилген эмеректер жана шаймандар төмөнкүлөрдү камтыйт:

мугалимдин иштеген жери:

- көрсөтмө стол;
 - доска;
 - магниттик такта(доска);
 - экран;
3. окуучунун жумушчу орду: горизонталдуу капкағы бар лабораториялык стол;
4. ТСОну орнотуу жана жылдыруу үчүн шаймандар;
5. Көп максаттуу секциялык шкафттар;

9. Информатика кабинетине талаптар

Информатика кабинети табигый жарыкка ээ болушу керек. Шкафтын орду терезелер түшлүккө же түндүк-чыгышка багытталғандай кылып тандалган.

Информатика бөлүмүнүн аяны кеминде бир жумушчу орун үчүн 6 чарчы метрдин негизинде эсептелет, бөлмөнүн бийиктиги кеминде 4 м.

Егерде көңседе 10дон ашык ЖК болсо, 18 чарчы метрден кем эмес лабораториялык аяңтка ээ болушу керек.

Лабораторияда төмөнкүлөр болушу керек:

- жер астындагы же капиталындагы аба соргуч менен радио чогултуу столу;
- иш столу;

- жабдууларды жана шаймандарды сактоочу шкаф жана текчелер;

Электр менен камсыздоо жана локалдык тармак кабели жеке компьютери бар столдорго берилип, электр коопсуздугун камсыз кылат.

Подиумга мугалимдин столу жана ЖК орнотулат.

Окуучулардын бир жумушчу столунун узундугу кеминде 70 см болушу керек, туурасы статикалык стресстен арылтуу үчүн дептердин жайгашуусу жана ийин, билектердин колдоосу

Үчүн клавиатуранын алдында 30 см аралыкты камсыз кылышы керек. Мониторду орнотуу

Үчүн столдун бети горизонталдуу, ал эми клавиатура жайгашкан бети жантайыцы болушу керек (жантайуу бурчу 12-15°).

Столдун четинин видеомонитордун артында отурган четине жана полдун үстүндөгү отургучка карagan бийиктиги окуучунун боюна ылайык келиши керек:

Окуучунун бою (см)	Полдун бийиктик: стол кем эмес (см)	Полдун бийиктик: буттун боштугу кем эмес (см)	Полдун бийиктик: отургуч кем эмес (см)
145 – 160	64	53	38
161 – 175	70	59	42
> 175	76	65	46

Столдун астындагы бут турган жер туурасы кеминде 500 мм, тереңдиги кеминде 450 мм болушу керек.

Егерде сиздин үстөлүнүзде окуучунун боюна туура келбegen бийик стол орнотулса, анда бийиктиги боюнча жөнгө салынуучу бут таянычын колдонунуз.

Информатика кабинетин кош столдор менен жабдууга жол берилет.

Информатика кабинети жарым-жумшак отургуч жана бийиктиги ар башкacha болуп, профилдүү арка менен отургучтар менен жабдылыши керек, ошондой эле отургучтун арты менен $\pm 180^\circ$ аралыгында айланып турушу керек.

Компьютер жана ВДТ менен жумуш орундарын жайгаштыруу үч варианттан турат:

- периметрдин айланасында;
- 1-3 катарда,
- борбордук.

Жеке компьютер менен жумушчу станцияларды жайгаштыруунун эң жакшы варианты периметри болуп саналат.

Жумуш орундарынын периметри боюнча төмөнкү аралыктар белгиленет:

а. кабинеттин туурасы боюнча:

- терезе тешиктери жана столдор менен дубалдын аралыгы 0,8 м кем болбошу керек;
- терезе тешиктеринин каршысындагы дубал менен ЖК менен столдордун аралыгы кеминде 0,1 м, айрым учурларда, колдонулган видео терминалдарга жараша, столдорду түз эле дубалга каршы орнотуга болот;

кабинеттин узундугу боюнча:

- персоналдык компьютер менен кош парталар бузулбай жайгаштырылыши керек;
- бирдиктүү столдор боштук менен жайгаштырылыши керек, ал эми парталардын ортосундагы аралык көңсенин аяны жана окуучулардын жумуш орундарынын саны менен аныкталат.

Компьютери бар жумушчу станциялардын саны аз болгондуктан, алардын терезе тешиктерине

карама-каршы коюлган дубалга жайгаштырылышина артыкчылык берилиши керек.

Парталардын периметри менен ЖК жайгаштырылганда, көпес окуучу санына жараша компьютерлерен шартта үчүн отургұчтары бар парталар менен қошумчы жабдайлышы керек. ЖК менен шартта орундарынан санана жараша окуучулардан парталары бир же еки катарға жайгаштырылашы мүмкүн. Окуучулардан көн столун тутапттырууга жол берилбейт (катарлардын аралығы кеминде 0,5 м болушу керек).

ЖК же ВДТ орнотулған столдорду катар-катар тишин жатканда, ал бир столдо видеомонитордан артқы бети қараган тарағын коргоочу экран болушу керек.

Компьютер менен бирдиктүү парталарды бир, еки жина үч катар жайгаштыруу менен, томонкү аралыктарды сактоо керек:

а. кабинеттин узуңдүгү боюнча:

- жумушчу столдордун ар бир катарындагы аралык 1 мден кем болбошу керек;
- ақыркы жумушчу столдор менен дубалдан аралығы 0,8 м кем эмес;
- эңбек ақыркы столдордо турғанда, алардан ортосу менен ақыркы дубалдан аралығы кеминде 1,2 м болушу керек;

б. кабинеттин туурасы боюнча:

- терезе тешиктери бар дубалдан жана ЖК менен парталардан биринчи катарынын ортосундагы аралык 0,8-1,1 м чейин болушу керек;
- үчүнчү (терезе тешиктеринен) катар парталар менен дубалдан аралығы 0,8 - 0,9 м; ЖК үстөмдөрүнүн борбордук жайгашуусу менен, еки катар столдор көсөсөнниң так ортосунда тыныагуусуз жайгаштырылат. Видео мониторлордан экрандары карама-каришы бағытта турат. Мониторлордан аркасы менен ЖКлар бири-бирине карама-каришы көзөнүшү мүмкүн. Бир видеомонитордан экиничисиниң экранына чейинки аралык кеминде 2 м, ал эми видео мониторлордан кантал бөтөрүнүн ортосундагы аралык кеминде 1,2 м болушу керек. Информатика кабинетинин кире берининде окуучулардын портфели жана сумкалары үчүн шкафттар менен камсыз кылуу керек.

Информатика кабинетинин жабдууларынын қурамы:

- ЖК менен кош партасы;
- Персоналдык компьютери бар мугалим партасы;
- Принтер үчүн подставка;
- Телекорсетүү(телевизор)
- Дубал шкаф;
- Такта (доска)
- Өрт очүргүчтор;
- Сигнализация;
- Электр калкан;
- Парда;
- Кол жуугүч;

10. Спорт залга коюлуучу талаптар

Спорт залдарынын айниттары 9x18 м, 12x24 м, 18x30 м бийиктигиги кеминде 6 м кабыл алынган.

Спорт залдарында томонкүлор камтылыны керек:

- спорт залынын аймагына жараша аякты 16-32 әрчын метрди түзгөн снаряд;
 - ал бири 10,5 әрчын метр аякты ээлеген балдар жана қыздар үчүн кийинүү болмөлөрү;
- Дене тарбия жана спорт максаттары үчүн жайлардын курамына машыгуу шаймандары менен жабдылгай болмо (зоны) кириши керек.

Атайын шаймандар:

- аркан жана устуңдарга чыгуу;
- аркан тартышы;
- гимнастикалык дубалдар жана отургұчтар;
- гимнастикалык апарат ("козел", параллель штангалар, шакектер, бүм, гимнастикалык устун);
- конүрөлор жана спорт килеми;
- спорттук шаймандар (толтурулган топтор, ыргытылган топтор, желектер, гимнастикалык жана эстафеталык таяктар, секириүүчү аркан, волейбол, баскетбол, футбол үчүн үйлөмө топтор);

- лыжа жана лыжа таякчаларын сактоочу пирамидалар;
- спорт шаймандарын сактоо үчүн текчелер жана түмбочкалар; Спорт залынын жайларын жасалгaloо инструктордун буйруктарынын жакшы угулушуна кепилдик бериши керек.

11. Башталғыч класстын болмосуно коюлган талантар

Бардык сабактар боюнча башталғыч класстарга окутуу көректүү окуу шаймандарын топтогон класстарда жүргүзүлүшү керек.

Башталғыч класстар үчүн окуу жабдуулары томонку компоненттерден турат:

- сабактарды уюштуруу, колдонмоловорду сактоо жана көрсөтүү (экспозиция) үчүн көректүү эмректердин, аппаратуралардын, шаймандардын жыйындысы;
- окуу жабдууларынын топтому (сүрөттөр, таблицалар, табигый объектилер жана алардын моделдері, макеттер, таратылуучу материалдар);
- аудиовизуалдык окуу куралдары (тасмалар, кинофрагменттер), проектор үчүн транспарант жана окуу сабактары, музика жана дене тарбия үчүн фоно-рестоматика;
- окуучулар, мугалимдер жана ата-энелер тарабынан үйдөн жасалган окуу жабдыктары.

Класстын макети

1-3 класстардын болмөлөрүндө алдыңкы дубал такта, бир нече бөлмөлөрдө - экран, электр тогу бар калкан жана телевизордук антенна менен жабдылган. Бир канат жумшак болоттон жасалган шейшеп менен капталган жана ак боёк менен сырдалган, бул аны магниттик такта жана экран катары колдонууга мүмкүндүк берет. Калган эшиктер эки жагына жазуу үчүн колдонууга мүмкүндүк берген материалдар менен капталган.

Тактанын кутучасы ак түске, жазуу бети кочкул жашылга боёлгон; тактанын бир болугу жазуу үчүн ачык сары сыйыктар менен капталган. Таблицанын илиниши үчүн тиркемелер, сүрөттордөн репродукциялар, карталар тактанын жогорку четине бекитилген. Тактанын астына сабакка даярдалган жардам каражаттарынын кутучалары, тиркемелери жана чийме аксессуарлары салынган кутучалар, ошондой эле карандаш жана губка салынган кутучака.

Арткы жана капитал дубалдары тегиздик куралдарын бекитүү жана окуучулардын эмгектери (табак, тешик жана башка стенддер менен текчелер), окуу куралдары, оюнчуктар жана окуучулардын кол өнөрчүлүгүн көрсөтүү үчүн беттер менен жабдылган. Арткы дубалга электр розеткалары орнотулган. Арткы дубалга бир же эки сактоочу шкаф бар. Шкафттардын биринде окуу китеpterинин, методикалык адабияттардын, диафильмдердин топтому бар. Башка кабинетте табигый тарыхтагы тажрыйбалар үчүн жабдууларды, таркатма материалдарды, гербарийлерди, коллекцияларды, моделдерди жайгаштыра аласыз. Шкафтын жанына жашыл бурчун жайгаштырсаңыз болот.

Техникалык окуу куралдары менен жабдылган класстын арткы дубалында ТСО үчүн троллейбус орнотулуп, сабак үчүн даярдалган диафильмдер сакталат.

Мугалимдин жумуш орду тақтадан кеминде 80 см алыстыкта жайгашкан. Окуучулардын жумушчу орундарын тақтадан кеминде 2,4 м алыстыкта жайгаштыруу жана терезелер менен окуучулардын партасынын ортосунда, парталардын катарларынын ортосунда жана окуучулардын столдору менен капитал дубалдын ортосунда кеминде 60 см болушу керек. Окуучулардын арткы дубалдагы жумуш орундары шкафттардан 50 см кем эмес өтмө жол менен бөлүнүшү керек.

Кабинетте балдардын мыкты кол өнөрчүлүгүн көрсөтүүчү шаймандар болушу керек. Планшеттерде кагаз, картон же кездеме менен иштөө шаймандарынын топтомдорун көрсөтсөңүз болот, бул шаймандар менен иштөө эрежелерин, жумушчу адамдын эрежелерин, эмгек жөнүндөгү макал-лакаптарды, окуучулардын ата-энелеринин иштери жөнү менен балдарга арналган китеpterдин, балдардын колунан жасалган балдар үчүн плакаттарды түзсөңүз болот.

КЛАСС – КАБИНЕТТИН ПАСПОРТУ № _____

1. Аты, атасынын аты _____
Кабинет башчысы
2. Аты, атасынын аты _____
Лаборанттын
3. Класс кабинетке жоопкерчиликтүү _____
4. Кабинетте иштеген мугалимдин аты – жөнү _____

сабак	Жума күндөрү					
	дүйшембү	шайшемби	шаршемби	бейшемби	жума	ишемби
1.						
2.						

1. Кабинет жабдылган параллелдер _____
2. Кабинеттин аяны _____
3. Орундардын саны _____

ОПИСЬ

Кабинеттин мұлктерү жана документтери № _____

№	Мұлктүн аталышы	Саны
1.	Мугалимдик стол	
2.	Мугалимдик стул	
3.	Парталар	
4.	Окуучунун отургучу	
5.	Шкафтар	
6.	Такталар (доска)	
7.	Магниттик такта (доска)	
8.	Басма материалдарын сактоочу кутуча	
9.	Түмбочка	
10.	Карниздер	
11.	Пардалар	
12.	Гүл койгуч	
13.	Декоративдүү гүлдөр	
14.	Стенддер	
15.	Күзгү	
16.	Термометр	
17.	Указка	
18.	Сааттар	
19.	Окуу – материалдарын коючу текчелер	
20.	Экран	

Класстын техникалық окуу куралдарынын тизмеси № _____

№	ТСО аталышы	Маркасы	Алынган жылы	Мектептеги инвентардық №
1.	Сыналғы (телевизор)			
2.	Компьютер			
3.	Процессор			
4.	Клавиша, мышка			

Кабинеттин ишмердүүлүгүн баалоо № _____

_____ \ _____ окуу жылы

1. Кабинет жетекчинин ишин өзүн – өзү анализдөө, өзүн – өзү баалоо:

2. Окүучуларды баалоо (анкетанын жыйынтыгы боюнча):

3. Мугалимдердин үсүлдүк бирикмесин баалоо:

4. Үсүлдүк кеңешке баа берүү:

5. Кабинеттин мындан аркы иши боюнча корутундулар жана сунуштар:

6. Окуу кабинетинин аттестациясы:
